



ДУХОВНОЕ СОБРАНИЕ
МУСУЛЬМАН РОССИИ

«РОСМИГРАНТ»

**мигранттарды толук кандуу ыңгайлаштыруу жана
алакалаштыруу борбору**

РОССИЯ ФЕДЕРАЦИЯСЫНЫН ЖАРАНДЫГЫ

www.росмигрант.рф

www.rosmigrant.ru

Ыкчам байланыш телефону

8 800 550 32 03

Казакстан, Кыргызстан, Өзбекстан, Тажикстан жарандары үчүн Россиянын жарандыгын кантип алууга болот?

Россиянын жарандыгын алуунун 2 жолу бар:

- жалпы режим,
- жөнөкөйлөтүлгөн режим.

Чет элдик жарандар үчүн Россиянын жарандыгын алуу тартиби, арыз ээсинин Россия Федерациясынын аймагындагы макамына жана ага берилген уруксат кагаздарына, ошондой эле Россиянын жарандыгын жөнөкөйлөтүлгөн тартипте алуу үчүн негиздердин болушуна жараша айырмаланат.

Мисалы, жалпы жол-жобо РФнын жарандыгын алууну каалаган чет элдик жаран алгач убактылуу жашап турууга уруксат, жашап туруу укугун сурап, Орусияда 5 жылдан кем эмес жашашы керектигин, андан кийин гана ал Россиянын жарандыгын алуу үчүн кайрыла алаарын билдирет.

Жалпы тартипте жарандыкты алуу үчүн, чет өлкөлүк жаран үчүн төмөнкүлөр зарыл:

- Россиянын аймагында жашап туруу укугу берилген уруксат боюнча кеминде беш жыл үзгүлтүксүз жашоо. Уруксат берилген тыныгуу – 1 жылдын ичинде 3 ай. (Жашоо мөөнөтүнө бирден-бир өзгөчөлүк – бул Мекенине өзгөчө сиңирген эмгеги бар адамдар жана СССРде үч жыл жана андан ашык убакыт жашаган, Россия Федерациясынын Куралдуу Күчтөрүндө кызмат өтөгөн адамдар).

- Чет элдик жаран Россияда жашоо үчүн жетиштүү ырасталган минималдуу кирешеге ээ болуу.

- Россия Федерациясынын Мыйзамын жана Конститу-

циясын аткаруу жана сактоо боюнча милдеттенме алуу.

- Бул үчүн, мисалы, Россиянын аймагындагы өз өлкөсүнүн Консулдугуна кайрылып, башка мамлекеттин жарандыгынан чыгуу.

- Орус тилин билүү жөнүндө күбөлүк алуу.

Чет элдик жарандардын Россиянын жарандыгын жалпы тартипте алуу мөөнөтү 5 жылдан 6 жылга чейин же андан көп убакытты.

5 жыл бою чет өлкөлүк жаран Россиянын аймагында жашап туруу укугу менен жашап, андан кийин Россия Федерациясынын жарандыгына кабыл алуу үчүн керектүү документтерди тапшырышы керек. Андан кийин Россиянын жарандыгын алуу боюнча арызды жана жоопту кароо мөөнөтү болжол менен 1 жылга созулат.

Россиянын жарандыгын жалпы тартипте алуу үчүн, мигрант төмөнкүдөй документтер топтомун тапшырышы керек:

- үлгү боюнча Россия Федерациясынын жарандыгын алуу боюнча эки толтурулган арыз;

- өздүгүн тастыктаган документ;

- нотариус тарабынан күбөлөндүрүлгөн чет өлкөлүк жарандын жашап туруу укугунун көчүрмөсү;

- мурунку мамлекеттин жарандыгынан чыгуу (эки нускада);

- мамлекеттик алымды төлөгөндүгү жөнүндө квитанция;

- нотариус тарабынан күбөлөндүрүлгөн туулгандыгы жана никеси жөнүндө күбөлүктүн көчүрмөсү (эгерде мындай болсо);

- арыз ээсинин сүрөтү — 4 даана;

- билим күбөлүгү же башка билим жөнүндө күбөлүк;

- эгер фамилиясы же аты өзгөрүлгөн болсо, анда

муну тастыктаган документтер керек;

- Россиядагы расмий киреше булагын тастыктаган документ;
- орус тилин билгендигин тастыктоо (Россия Федерациясынын же РСФСРдин билим тууралуу күбөлүгү, же экзаменден өткөндүгү жөнүндө күбөлүк);
- балдардын туулгандыгы жөнүндө күбөлүктөрү.

Россия Федерациясынын жарандыгына кабыл алуунун жөнөкөйлөтүлгөн жол-жобосу, Россия Федерациясынын жараны болуу үчүн, Россиянын аймагында жашап туруу укугу боюнча 5 жыл милдеттүү түрдө жашоо керек эмес экендигин билдирет.

Башкача айтканда, Россиянын жарандыгын жөнөкөйлөтүп алуунун негизги артыкчылыктары – убактылуу жашоого уруксат же жашап туруу укугун алуу милдеттүү эместиги (кырдаалга жараша), ошондой эле жарандык алуу мезгилин тездетүү мүмкүнчүлүгү 5 – 6 жылдан 1 жылга чейин же андан да аз.

Чет өлкөлүк жарандар төмөнкү жагдайлар болгондо, жөнөкөйлөтүлгөн тартипте жарандык ала алышат:

- Төрөлүү укугу боюнча (Россия Федерациясынын аймагында);
 - Орус жараны менен нике укугу боюнча;
 - Орус тилинде сүйлөгөндөр;
 - «Качкындар» макамына ээ чет элдиктер;
 - Жогорку кесипкөй адистер;
 - Көчүрүү программасынын катышуучулары;
 - Советтер Союзунда же РСФСРде туулгандар;
 - Россияда же мурунку Советтер Союзунда окугандар.
- Ошентип, РФнын жарандыгын алууну каалаган бардык чет элдиктер үчүн иш-аракеттердин жалпы алго-

ритми төмөнкүчө курулган:

- РФнын жарандыгын алуу үчүн негиздердин кайсы категориясына таандык экениңизди аныктоо зарыл.
- Макамыңызга жана негизиңизге жараша тиешелүү документтер топтомун чогултуу зарыл.
- Россия Федерациясынын жарандыгына кабыл алуу жөнүндө Ички иштер министрлигинин Миграция боюнча маселелеринин Башкы башкармалыгынын миграция кызматына арыз жазуу.
- Россиянын жарандыгы үчүн 3500 рубль өлчөмүндө мамлекеттик алымды төлөө.
- Документтердин толугу менен топтомун жарандык алуу жөнүндө арыз жана мамлекеттик алымды төлөгөндүгү жөнүндө квитанцияны мамлекеттик органдарга тапшыруу.
- Бөлүмдүн кызматкери документтериңизди кабыл алат, аларды инвентаризациялайт жана Россиянын жарандыгын алуу боюнча арызыңыз кароого кабыл алынды деген маалымкат берет.
- Оң жооп болсо, Россиянын паспортун ээ болуу.

Казакстан, Кыргызстан, Өзбекстан, Тажикстан жарандары Россиянын жарандыгын кантип ала алышат?

Сиз:

- Россия Федерациясынын, Советтер Союзунун же РСФСРдин аймагында төрөлгөнсүзбү?
- Сиз Россия Федерациясынын жараны менен никеңиз барбы?
- Сиз орус тилинде сүйлөгөн адамсызбы?
- Качкын деген макамыңыз барбы?
- Сиз жогорку кесипкөй адиссиби?
- Россияда же мурунку Советтер Союзунда билим алдыңыз беле?

Ооба.

Россиянын жарандыгын жөнөкөйлөтүлгөн тартипте алсаңыз болот. Демек, жарандыкка арыз берүү үчүн, Россияда жашап туруу укугу (мындан ары ЖТУ) боюнча 5 жыл жашоонун кажети жок, ал эми арызды карап чыгуу жана жарандык алуу мөөнөтү 1 жыл ашпаган убакытты алат.

Сиз Ички иштер министрлигинин миграция боюнча маселелер Башкы башкармалыгынын (Москва шаары жана Москва облусу) миграция кызматына төмөнкү документтер менен кайрыла аласыз:

- Россиянын жарандыгын алуу үчүн үлгү боюнча толтурулган эки арыз;
- Нотариус тарабынан күбөлөндүрүлгөн жашап туруу укугунун көчүрмөсү;
- Өздүгүн тастыктаган документ;
- Жөнөкөйлөтүлгөн тартипте жарандык алуу укугун тастыктаган документ;
- Мурунку мамлекеттин жарандыгынан чыгуу;
- Мамлекеттик алымды төлөгөндүгү жөнүндө квитанция;
- Нотариус тарабынан күбөлөндүрүлгөн туулгандыгы жана нике күбөлүктөрүнүн көчүрмөлөрү (бар болсо);
- Арыз ээсинин сүрөтү – 4 даана;
- Билими тууралуу күбөлүк же башка билими жөнүндө күбөлүк;
- Россиядагы расмий киреше булагын тастыктаган документ;
- Орус тилин билгендигин тастыктоо (Россия Федерациясынын же РФСРдин билим күбөлүгү, же экзаменден өткөндүгү жөнүндө күбөлүк);
- Балдардын туулгандыгы жөнүндө күбөлүктөрү (эгер бар болсо);
- Фамилиянын өзгөргөндүгүн тастыктаган документтер (фамилиясы өзгөргөн учурда).

Казакстан, Кыргызстан, Өзбекстан, Тажикстан

жарандары Россиянын жарандыгын кантип ала алышат?

Жок.

Сиздин жашап туруу укугуңуз барбы (ЖТУ)?

Ооба.

Сиз Россияда жашап туруу укугу боюнча кеминде 5 жылдан бери жашап келесиз (уруксат берилген тыныгуу 1 жылдын ичинде 3 ай)?

Ооба.

Россиянын жарандыгын алуу үчүн үлгү боюнча толтурулган эки арыз;

- Нотариус тарабынан күбөлөндүрүлгөн жашап туруу укугунун көчүрмөсү;
 - Өздүгүн тастыктаган документ;
 - Жөнөкөйлөтүлгөн тартипте жарандык алуу укугун тастыктаган документ;
 - Мурунку мамлекеттин жарандыгынан чыгуу;
 - Мамлекеттик алымды төлөгөндүгү жөнүндө квитанция;
 - Нотариус тарабынан күбөлөндүрүлгөн туулгандыгы жана нике күбөлүктөрүнүн көчүрмөлөрү (бар болсо);
 - Арыз ээсинин сүрөтү – 4 даана;
 - Орто билими тууралуу күбөлүгү же башка билим жөнүндө күбөлүк;
 - Россиядагы расмий киреше булагын тастыктаган документ;
 - Орус тилин билгендигин тастыктоо (Россия Федерациясынын же РФСРдин орто билими күбөлүгү, же экзаменден өткөндүгү жөнүндө күбөлүк);
 - Балдардын туулгандыгы жөнүндө күбөлүктөрү (эгер бар болсо);
 - Фамилиянын өзгөргөндүгүн тастыктаган документтер (фамилиясы өзгөргөн учурда).
- Арызды кароо мөөнөтү бир жылга жакын.

Сиз жашап туруу укугун алдыңызбы?

Жок.

Жарандыкты алуу үчүн, Сиз Россия Федерациясында жашап туруу укугу боюнча кеминде 5 жыл жашашыңыз керек (өзгөчө кырдаал өз Мекенине атайын кызмат көрсөткөн жарандарга жана СССРде үч жыл жана андан ашык жашап, Россия Федерациясынын Куралдуу Күчтөрүндө кызмат өтөгөн адамдарга каралат).

Сиз Россияда жашап туруу укугу боюнча кеминде 5 жылдан бери жашап келесиз (уруксат берилген тыныгуу 1 жылдын ичинде 3 ай)?

Жок.

Россиянын жарандыгын алуу үчүн, убактылуу жашап турууга (УЖУ) жана жашап туруу укугун (ЖТУ) алуу үчүн кайрылуу керек. Жашап туруу укугун алгандан кийин, Сиз Россияда кеминде 5 жыл жашаган болушуңуз керек жана андан кийин Россиянын жарандыгын каттоого арыз бере аласыз.

Жарандыкты алууну жөнгө салган мыйзамдар

2002-жылдын 31-майындагы № 62-ФЗ «Россия Федерациясынын жарандыгы жөнүндө» Федералдык мыйзамынын 11-беренеси.

Россия Федерациясынын жарандыгын алуу:

- а) төрөлгөндө;
- б) Россия Федерациясынын жарандыгына кабыл алуунун натыйжасында;
- в) Россия Федерациясынын жарандыгын калыбына келтирүүнүн натыйжасында;
- г) ушул Федералдык мыйзамда же Россия Федерациясынын эл аралык келишиминде каралган башка негиздер боюнча.

2002-жылдын 31-майындагы № 62-ФЗ «Россия Федерациясынын жарандыгы жөнүндө» Федералдык мыйзамынын 12-беренеси.

Бала төрөлгөндө Россия Федерациясынын жарандыгын алат, эгерде баланын туулган күнүндө:

- а) анын ата-энеси же алардын бирөөсү Россиянын жарандыгына ээ болсо (баланын туулган жерине карабастан);
- б) анын ата-энесинин бирөө Россия Федерациясынын жарандыгына ээ, ал эми экинчисинин жарандыгы жок, же дайынсыз жоголгон деп табылган, же анын жашап турган жери белгисиз болсо (баланын туулган жерине карабастан);
- в) бала Россия Федерациясынын аймагында туулган шартта, анын ата-энесинин бирөө Россия Федерациясынын жарандыгына ээ, ал эми экинчиси чет мамлекеттин жараны болсо, башка учурда ал жарандыгы жок адам болуп калат;
- г) бала Россия Федерациясынын аймагында туулган

шартта, анын ата-энеси же ата-энесинин бирөө жарандыкка ээ болгон мамлекет тарабынан балага жарандык берилбесе, анын Россия Федерациясынын аймагында жашаган ата-энеси же ата-энесинин бирөө чет өлкөлүк жарандыгы жок адамдар болуп эсептелсе;

Россия Федерациясынын аймагында жүргөн бала жана анын ата-энеси белгисиз болсо, бала табылган күндөн тартып, ата-энеси алты айдын ичинде келбесе, анда бала Россиянын жараны болуп калат.

13-берене. 2002-жылдын 31-майындагы № 62-ФЗ «Россия Федерациясынын жарандыгы жөнүндө» Федералдык мыйзамынын жалпы тартиби.

Он сегиз жашка толгон жана иш-аракетке жөндөмдүүлүгү бар чет өлкөлүк жарандар жана жарандыгы жок адамдар Россия Федерациясынын жарандыгына кабыл алуу жөнүндө жалпы тартипте арыз берүүгө укуктуу, эгерде көрсөтүлгөн жарандар жана адамдар:

а) жашап туруу укугун алган күндөн тартып, беш жыл бою Россия Федерациясынын жарандыгына кабыл алуу жөнүндө арыз берилген күнгө чейин Россия Федерациясынын аймагында жашап келсе. Эгерде адам Россия Федерациясынан бир жылдын ичинде үч айдан ашык эмес аралыкка гана чыгып кеткен болсо, Россия Федерациясынын аймагында жашоо мөөнөтү туруктуу деп эсептелет.

Россия Федерациясына 2002-жылдын 1-июлуна чейин келген жана жашоого уруксаты жок адамдар үчүн, Россия Федерациясынын аймагында жашоо мөөнөтү жашаган жери боюнча катталган күндөн тартып эсептелет;

б) Россия Федерациясынын Конституциясын жана Россия Федерациясынын мыйзамдарын сактоого милдеттенишет;

в) мыйзамдуу жашоо булагына ээ;

д) орус тилинде сүйлөй алат; орус тилин билүү деңгээлин аныктоонун тартиби Россия Федерациясынын жарандыгы маселелерин кароо тартиби жөнүндө жобо менен белгиленет.

Төмөнкү негиздердин жок дегенде бирөөсү болгон учурда, Россия Федерациясынын аймагында жашоо мөөнөтү бир жылга кыскарат:

а) илим, техника жана маданият жаатында жогорку жетишкендиктерге ээ; Россия Федерациясын кызыктырган кесипке же кесипкөйлүккө ээ;

б) Россия Федерациясынын аймагынан саясий башпаанек берүү;

в) федералдык мыйзамда белгиленген тартипте адамды качкын деп таануу.

Россия Федерациясына сиңирген эмгеги бар адам ушул берененин биринчи бөлүгүндө каралган шарттарды сактабастан, Россия Федерациясынын жарандыгына кабыл алынышы мүмкүн.

Россиянын Куралдуу Күчтөрүндө, башка аскерлерде же аскердик түзүлүштөрдө кеминде үч жылдык келишимдик аскер кызматын өтөгөн СССРдин курамына кирген мамлекеттердин жарандары 31.05.2002-жылдагы № 62-ФЗ «Россия Федерациясынын жарандыгы жөнүндө» Федералдык мыйзамынын 13-беренесинин биринчи бөлүгүнүн «а» пунктунда каралган шарттарды сактабастан жана жашап туруу укугун албастан, Россия Федерациясынын жарандыгына кабыл алуу жөнүндө арыз берүүгө укуктуу.

2002-жылдын 31-майындагы № 62-ФЗ «Россия Федерациясынын жарандыгы жөнүндө» Федералдык мыйзамынын 14-беренеси.

Жыйырма жашка чыккан жана иш-аракетке жөн-

дөмдүү жарандыгы жок адамдар Россия Федерациясынын жарандыгына жөнөкөйлөтүлгөн тартипте кабыл алуу жөнүндө арыз берүүгө укуктуу, эгерде бул адамдар СССРдин жарандыгына ээ болсо, СССРдин курамына кирген мамлекеттерде жашаган жана жашап турушса, жана бул мамлекеттердин жарандыгын алышпаса.

Россия Федерациясынын аймагында туруктуу жашаган чет өлкөлүк жарандар жана жарандыгы жок адамдар жөнөкөйлөтүлгөн тартипте Россия Федерациясынын жарандыгына кабыл алуу жөнүндө арыз берүүгө укуктуу:

а) РСФСРдин аймагында төрөлүшкөн жана мурунку СССРдин жарандыгын алышкан;

б) Россия Федерациясынын аймагында жашаган Россия Федерациясынын жараны менен үч жылдан кем эмес никеде турушкан;

в) он сегиз жашка толгон жана Россия Федерациясынын жарандары болгон иш-аракетке жөндөмдүү уулу же кызы барлар;

г) Россия Федерациясынын жараны болгон баласы барлар – эгерде Россиянын жараны болгон баланын ата-энесинин бирөө каза болгон болсо, же соттун мыйзамдуу күчүнө кирген чечими менен дайынсыз жоголгон, жумушка жарамсыз же аракети чектелген деп табылса, ата-энелик укуктарынан ажыратылган же чектелген болсо;

д) он сегиз жашка толгон, Россия Федерациясынын жарандары болгон жана соттун мыйзамдуу күчүнө кирген чечими боюнча, аракетке жөндөмсүз же аракетке жөндөмдүүлүгү чектелген деп табылган уулу же кызы барлар – эгерде бул РФнын жарандарынын Россия Федерациясынын жараны болгон ата-энесинин бирөө каза болгон же соттун мыйзамдуу күчүнө кирген чечими менен дайынсыз жоголгон, аракетке жөндөмсүз же

аракетке жөндөмдүүлүгү чектелген, ата-энелик укуктан ажыратылган же ата-энелик укуктары чектелген деп таанылса;

е) 2002-жылдын 1-июлунан кийин Россия Федерациясынын аймагындагы билим берүү же илимий уюмдарында мамлекеттик аккредитациядан өткөн кесиптик билим берүүнүн негизги окуу программалары боюнча билим алган жана Россия Федерациясынын жарандыгына кабыл алуу жөнүндө арыз тапшырган күнгө чейин бир жылдан кем эмес Россия Федерациясында эмгек ишмердүүлүгүн жүргүзгөн адамдар. Ошол эле учурда, көрсөтүлгөн мөөнөттө, мындай чет элдик жарандарга жана жарандыгы жок адамдарга карата иш берүүчү Россия Федерациясынын Пенсиялык Фондусуна камсыздандыруу төгүмдөрүн чегериши керек;

ж) Россия Федерациясынын Өкмөтү тарабынан белгиленген экономикалык ишмердүүлүктүн түрлөрүндө Россия Федерациясынын жарандыгына кабыл алуу жөнүндө арыз берген жылдын алдындагы үч жылдан кем эмес туруктуу ишкердүүлүктү жүргүзүшкөн жеке ишкерлер болуп саналгандар.

Ошол эле учурда, көрсөтүлгөн мезгилде, салыктар жана жыйымдар жөнүндө мыйзамдарга ылайык, ар бир календардык жылда мындай жарандар жана адамдар тарабынан төлөнгөн салыктардын жана жыйымдардын суммасы (жеке жактардын мүлкүнө, жер салыгы, унаа салыгы, белгиленген мөөнөттө салыктар жана жыйымдар жөнүндө мыйзамдарга ылайык жүргүзүлгөн мамлекеттик алым, Россия Федерациясынын Пенсиялык Фондуна ашыкча төлөнгөн жана (же) ашыкча жыйналган салыктардан жана жыйымдардан тышкары) жана камсыздандыруу төгүмдөрүнүн суммаларын кайтарып берүү кеминде 1 миллион рублди түзөт;

з) Россия Федерациясынын Өкмөтү тарабынан белги-

ленген экономикалык ишмердүүлүктөрдүн түрлөрүндө иш алып барган, Россия Федерациясынын аймагында россиялык юридикалык жак катарында Россия Федерациясынын жарандыгына кабыл алуу жөнүндө арыз берген жылдан кеминде үч жыл мурун уставдык (топтолгон) капиталга салымынын үлүшү кеминде 10 пайызды түзгөн инвесторлор болуп саналгандар;

Ошол эле учурда, мындай юридикалык жактын уставдык (топтолгон) капиталынын өлчөмү кеминде 100 миллион рублди түзүшү керек, ал эми көрсөтүлгөн мөөнөттө мындай юридикалык жак тарабынан ар бир календардык жылда төлөнгөн салыктардын жана жыйымдардын суммасы (ашыкча төлөнгөн жана (же) ашыкча жыйналган салыктардын жана жыйымдардын суммаларын кайтарып берүү көрсөтүлгөн мөөнөттө салыктар жана жыйымдар жөнүндө мыйзамдарга ылайык жүргүзүлгөн мамлекеттик алымдарды жана кайтарымдарды кошпогондо) жана Россия Федерациясынын Пенсиялык фондуна камсыздандыруу төгүмдөрү кеминде 6 миллион рублди түзөт;

и) Чет элдик кесиптердин (адистиктердин, кызматтардын) тизмесине кирген кесиби (адистиги, кызматы) боюнча Россия Федерациясындагы эмгек ишмердүүлүгүн Россия Федерациясынын жарандыгына кабыл алуу жөнүндө арыз берген күндөн кеминде бир жыл мурун жүргүзгөн жарандар жана жарандыгы жок адамдар – жумушка орноштуруу жана жумушсуздук жаатында мамлекеттик саясатты жана укуктук жөнгө салууну иштеп чыгуу жана жүзөгө ашыруу үчүн жооптуу федералдык аткаруу органы тарабынан бекитилген, жөнөкөйлөтүлгөн тартипте Россия Федерациясынын жарандыгына кабыл алуу укугуна ээ кесипкей адистер. Ошол эле учурда, көрсөтүлгөн мөөнөттө, мындай чет элдик жарандарга жана жарандыгы жок адамдарга карата иш берүүчү Россия

Федерациясынын Пенсиялык Фондуна камсыздандыруу төгүмдөрүн чегериши керек;

к) Россия Федерациясынын жарандыгын алган жана Россия Федерациясынын аймагында жашаган, жок эле дегенде, атасы же энеси барлар;

л) Беларусь Республикасынын, Казакстан Республикасынын, Молдова Республикасынын же Украинанын жарандары болуп эсептелгендер.

ПАЙДАЛУУ МААЛЫМАТ

Миграция мыйзамын бузгандыгы үчүн административдик жоопкерчилик

Чет өлкөлүк жарандарды жумушка тартууда жумуш берүүчү (кызмат көрсөтүүчү) же тапшырыкчы тарабынан Россия Федерациясынын миграциялык мыйзамдарын сактоого милдеттүү талаптар таблицада келтирилген, анда чет өлкөлүк жарандарды жумушка тартууга байланыштуу административдик укук бузуулардын түрлөрү жана ушул мыйзам бузуулар болгон учурларда, колдонулган жаза чаралары келтирилген.

<i>Бузуулар</i>	<i>Жоопкерчиликке тартылган адам</i>	<i>Жоопкерчилик чаралары</i>	<i>Ченем</i>
Россияда чет өлкөлүктөрдүн келүү, жашоо, бир жерден экинчи жерге көчүү, же жашаган жерин өзгөртүү жана андан чыгып кетүү укугуна документтерди тариздөө	Кызматтагы адам	Жазапул от 40 миңден 50 миң. руб.	18.9-беренесинин 1-бөлүгү, РФнын Административдик укук бузууларкодексинин 18.1-беренесине
	Юридикалык тарап	Жазапул 400 миңден 500 миң. руб.	
	Жеке ишкер		

<i>Бузуулар</i>	<i>Жоопкерчиликке тартылган адам</i>	<i>Жоопкерчилик чаралары</i>	<i>Ченем</i>
Чет элдиктердин Россияда жүргүзгөн иш-аракеттерине жараша алардын өлкөгө кирүү же шайкеш келүү мөөнөтү аяктагандан кийин өз убагында кетүү максаттарына (16.01.2019) ылайык, чакырылган тараптын чет элдиктердин Россияда болуу (жашап туруу)	Жаран	Жазапул 2 миңден 4 миң руб.	РФнын Административдик кодексинин 18.9-беренесинин 2-бөлүгү, РФнын Административдик укук бузуулар кодексинин 18.1-беренесине эскертүү
	Кызматтагы адам	Жазапул 45 миңден 50 миң руб.	
	Юридикалык тарап	Жазапул 400 миңден 500 миң руб.	
	Жеке ишкер		
Миграциялык каттоону жүзөгө ашырууга байланыштуу милдеттенмелерди аткарбоо, эгерде бул аракеттерде кылмыш ишинин белгилери болбосо	Жаран	Жазапул 2 миңден 4 миң руб.	18.9-беренесинин 4-бөлүгү, РФнын Административдик укук бузуулар кодексинин 18.1-беренесине эскертүү
	Кызматтагы адам	Жазапул 40 миңден 50 миң руб.	
	Юридикалык тарап	Жазапул 400 миңден 500 миң руб.	
	Жеке ишкер		

<i>Бузуулар</i>	<i>Жоопкерчиликке тартылган адам</i>	<i>Жоопкерчилик чаралары</i>	<i>Ченем</i>
Чакырылган чет өлкөлүк адамга анын Россияда жүргөн мезгилинде материалдык, медициналык жана турак жай менен камсыз кылуу боюнча чараларды көрбөө	Кызматтагы адам	Жазапул 40 миңден 50 миң руб.	18.9-беренесинин 5-бөлүгү, РФнын Административдик укук бузууларкодексинин 18.1-беренесине эскертүү
	Юридикалык тарап	Жазапул 400 миңден 500 миң руб.	
	Жеке ишкер		
Россия Федерациясына кирүү үчүн документтерди даярдоодо чет өлкөлүк жарандын Россияда болушунун максаты жөнүндө атайылап жалган маалыматтарды берүү	Кызматтагы адам	Жазапул 45 миңден 50 миң руб.	18.9-беренесинин 6-бөлүгү, РФнын Административдик укук бузууларкодексинин 18.1-беренесине эскертүү
	Юридикалык тарап	Жазапул 400 миңден 500 миң руб.	
	Жеке ишкер		

<i>Бузуулар</i>	<i>Жоопкерчиликке тартылган адам</i>	<i>Жоопкерчилик чаралары</i>	<i>Ченем</i>
Чет өлкөлүктү Россияда эмгек ишмердүүлүгүнө уруксат, патент жок болгон учурда тартуу, эгерде алар федералдык мыйзамга ылайык талап кылына, же Россияда эмгек ишмердигине чет өлкөлүктү кесиби (адистиги, кызматы, эмгек ишмердигинин түрү) боюнча тартуу, эгерде эмгек ишмердүүлүгүнө уруксатта жана патентте көрсөтүлбүсө, же чет өлкөлүктү РФнын субъектисинен тышкары, тагыраак айтканда, иштөөгө уруксат, патент же убактылуу жашоого уруксат берилген аймактан тышкары, иштөөгө кызыктырса	Жаран	Жазапул 2 миңден 5 миң руб.	18.15-беренесинин 1-бөлүгү, РФнын Административдик укук бузуулар кодексинин 18.1-беренесине эскертүү
	Кызматтагы адам	Жазапул 25 миңден 50 миңруб.	
	Юридикалык тарап	Жазапул 250 миңден 800 миң руб. же ишмердүүлүгүн административдик түрдө 14 күндөн 90 күнгө чейин токтотуу	
	Жеке ишкер		

<i>Бузуулар</i>	<i>Жоопкерчиликке тартылган адам</i>	<i>Жоопкерчилик чаралары</i>	<i>Ченем</i>
Россияда чет өлкөлүк жумушчуларды тартуу жана пайдалануу үчүн уруксаты жок иштөөгө чет өлкөлүк жаранды жалдоо, эгерде мындай уруксат федералдык мыйзамга ылайык талап кылынса	Жаран	Жазапул 2 миңден 5 тыс. руб.	18.15-беренесинин 2-бөлүгү, РФ нын Административдик укук бузуулар кодексинин 18.1-беренесине эскертүү
	Кызматтагы адам	Жазапул 25 миңден 50 миң руб.	
	Юридикалык тарап	Жазапул 250 миңден 800 миң руб. же ишмердүүлүгүн 14 күндөн 90 күнгө чейин административдик токтотуу	
	Жеке ишкер		

<i>Бузуулар</i>	<i>Жоопкерчиликке тартылган адам</i>	<i>Жоопкерчилик чаралары</i>	<i>Ченем</i>
Миграция жаатында федералдык мамлекеттик көзөмөлдөөнү (көзөмөл) жүзөгө ашырган федералдык аткаруу бийлигинин аймактык органына чет өлкөлүк жаран менен жумуш (кызмат көрсөтүү) боюнча келишимин же жарандык-укуктук келишимин түзүү же токтотуу (жокко чыгаруу) жөнүндө билдирүүнүн жол-жобосу же формасы бузулгандыгы тууралуу үч жумушчу күндөн ашпаган мөөнөттө билдирбөө, эгерде мындай билдирүү федералдык мыйзамга ылайык зарыл болсо	Жаран	Жазапул 2 миңден 5 миң руб.	18.15-беренесинин 3-бөлүгү, РФнын Административдик укук бузуулар кодексинин 18.1-беренесине эскертүү
	Кызматтагы адам	Жазапул 35 миңден 50 миң руб.	
	Юридикалык тарап	Жазапул 400 миңден 800 миң руб. же ишмердүүлүгүн 14 күндөн 90 күнгө административдик токтотуу	
	Жеке ишкер		

<i>Бузуулар</i>	<i>Жоопкерчиликке тартылган адам</i>	<i>Жоопкерчилик чаралары</i>	<i>Ченем</i>
Россия Федерациясынын Административдик Укук бузуулар Кодексинин 18.15-беренесинин 1 - 3-бөлүктөрүндө каралган Москва, Санкт-Петербург, Москва же Ленинград облустарында жасалган бузуулар	Жаран	Жазапул 5 миңден 7 миң руб.	18.15-беренесинин 4-бөлүгү, РФнын Административдик укук бузуулар кодексинин 18.1-беренесине эскертүү
	Кызматтагы адам	Жазапул 35 миңден 70 миң руб.	
	Юридикалык тарап	Жазапул 400 миңден 1 млн руб. же иш-мердүүлүгүн 14 күндөн 90 күнгө чейин административдик токтотуу	
	Жеке ишкер		

<i>Бузуулар</i>	<i>Жоопкерчиликке тартылган адам</i>	<i>Жоопкерчилик чаралары</i>	<i>Ченем</i>
Миграция жаатында федералдык мамлекеттик контролду ашыруучу федералдык аткаруу органынын же анын ыйгарым укуктуу аймактык органынын (көрсөтүлгөн федералдык орган тарабынан белгиленген тизмеге ылайык) чет өлкөлүк жогорку кесипкөй адиске эмгек акы (сыйакы) төлөө боюнча милдеттенмелерди аткаруу жөнүндө билдирбөө же билдирүүнүн тартиби жана (же) формасы бузулгандыгы, эгерде мындай билдирүү же мындай маалыматты берүү федералдык мыйзамда каралса	Кызматтагы адам	Жазапул 35 миңден 70 миң руб.	18.15-беренесинин 5-бөлүгү, РФнын Административдик укук бузуулар кодексинин 18.1-беренесине эскертүү КоАП РФ
	Юридикалык тарап	Жазапул 400 миңден 1 млн руб.	
	Жеке ишкер		

<i>Бузуулар</i>	<i>Жоопкерчиликке тартылган адам</i>	<i>Жоопкерчилик чаралары</i>	<i>Ченем</i>
<p>Соода жайларында (анын ичинде соода борборлорунда) иштөөгө чет өлкөлүктөрдү тартуу эрежелерин бузуу:</p> <p>- соода ишкердигин (анын ичинде соода борборун) башкарган жеке ишкердин же уюмдун (анын филиалынын, өкүлчүлүгүнүн) же көрсөтүлгөн уюмдун (анын филиалынын, өкүлчүлүгүнүн) кызмат адамынын, же башка уюмдун, же анын көрсөтмөсүндө соода объектисинин аймагында (соода комплексин кошо алганда), өндүрүш, кампа, соода, кеңсе, коммуналдык кызмат же башка жайлардын аймагында мыйзамсыз ишке тартылган чет элдик адамга иштөөгө жол берүү;</p> <p>- мындай иш-мердүүлүктү мыйзамсыз жүзөгө ашырган чет өлкөлүк жаранга, аны жүзөгө ашырууга уруксат берүү же аны жүзөгө ашыруунун башка түрүндө уруксат берүү</p>	Кызматтагы адам	Жазапул 45 миңден 50 миң руб.	РФнын Административдик укук бузуулар кодексинин 18.16-беренесинин 1-бөлүгү
	Жеке ишкер	Жазапул 350 миңден 800 миң руб. же иш-мердүүлүгүн 14 күндөн 90 күнгө чейин административдик токтотуу	
	Юридикалык адам	Жазапул 450 миңден 800 миң руб. же иш-мердүүлүгүн 14 күндөн 90 күнгө чейин административдик токтотуу	

<i>Бузуулар</i>	<i>Жоопкерчиликке тартылган адам</i>	<i>Жоопкерчилик чаралары</i>	<i>Ченем</i>
<p>Соода жайын башкарган жеке ишкер, уюм (анын филиалы, өкүлчүлүгү) соода жайын башкарган адам тарабынан (анын ичинде соода борбору), же көрсөтүлгөн уюмдун (анан филиалы, өкүлчүлүгү) кызмат адамы тарабынан соода уюмунун аймагындагы соода жайында (анын ичинде соода комплексинде), өндүрүш, кампа, соода, кеңсе, коммуналдык же башка жайларынын соода орунун чет өлкөлүк жумушчуларды тартууга жана пайдаланууга укугу жок, бирок алардын эмгегин пайдалып, же иштөөгө уруксаты, же патенти жок чет өлкөлүктөрдү пайдаланган башка уюмга, же жеке ишкерге берүү, эгерде мындай уруксат же патент</p>	Кызматтагы адам	Жазапул 45 миңден 50 миң руб.	РФнын Административдик укук бузуулар кодексинин 18.16-беренесинин 2-бөлүгү
	Жеке ишкер	Жазапул 350 миңден 800 миң руб. же иш-мердүүлүгүн 14 күндөн 90 күнгө чейин административдик токтотуу	
	Юридикалык тарап	Жазапул 450 миңден 800 миң руб. же иш-мердүүлүгүн 14 күндөн 90 күнгө чейин административдик токтотуу	

<i>Бузуулар</i>	<i>Жоопкерчиликке тартылган адам</i>	<i>Жоопкерчилик чаралары</i>	<i>Ченем</i>
Россия Федерациясынын Административдик укук бузуулар Кодексинин 18.16-беренесинин 1, 2-бөлүктөрүндө каралган Москва, Санкт-Петербург, Москва же Ленинград облустарында жасалган бузуулар	Кызматтагы адам	Жазапул 45 миңден 70 миң руб.	18.16-беренесинин 3-бөлүгү, ст. РФнын Административдик укук бузуу кодексинин 18.1-беренесине эскертүү
	Юридикалык тарап	Жазапул 450 миңден 1 млн руб.	
	Жеке ишкер	же ишмердүүлүгүн 14 күндөн 90 күнгө чейин административдик токтотуу	
Жумуш берүүчүнүн же тапшырыкчынын чет өлкөлүк жарандар тарабынан жумуштун (кызмат көрсөтүүлөрдү) айрым түрлөрүн жүзөгө ашыруу боюнча федералдык мыйзамда белгиленген чектөөлөрдү сактабоосу	Жаран	Жазапул 2 миңден 4 миң руб.	18.17-беренесинин 1-бөлүгү, РФнын Административдик укук бузуулар кодексинин 18.1-беренесине эскертүү
	Кызматтагы адам	Жазапул 45 миңден 50 миң руб.	
	Юридикалык тарап	Штраф от 800 тыс. до 1 млн руб.	
	Жеке ишкер	же ишмердүүлүгүн 14 күндөн 90 күнгө чейин административдик токтотуу	

<i>Бузуулар</i>	<i>Жоопкерчиликке тартылган адам</i>	<i>Жоопкерчилик чаралары</i>	<i>Ченем</i>
Билим берүү уюму тарабынан миграция жаатында мамлекеттик текшерүүнү (көзөмөлдөөнү) жүзөгө ашыруучу федералдык аткаруу органынын аймактык органына чет өлкөлүк жаранга академиялык өргүүнүн берилүүсү, окуусун аяктоосу же токтотушу, чет өлкөлүк жарандын билим берүү уюмунан уруксатсыз кетиши тууралуу билдирүү тартиби жөнүндө билдирбөө же бузуу, эгерде мындай билдирүү федералдык мыйзамга ылайык талап кылынса	Кызматтагы адам	Жазапул 35 миңден 50 миң руб.	18.19-беренесинин 1-бөлүгү, РФнын Административдик укук бузуу кодексинин 18.1-беренесине эскертүү
	Юридикалык тарап	Жазапул 500 миңден 800 миң руб.	
	Жеке ишкер		

<i>Бузуулар</i>	<i>Жоопкерчиликке тартылган адам</i>	<i>Жоопкерчилик чаралары</i>	<i>Ченем</i>
Билим берүү уюму тарабынан билим берүү жаатындагы Россия Федерациясынын субъектисинин аткаруу бийлигине чет өлкөлүк жарандын билим берүү уюмуна келгендиги, ага академиялык өргүү берилгендиги, окууну аяктагандыгы же токтоткону, билим берүү жайынан чет өлкөлүктүн уруксатсыз кетиши жөнүндө билдирүү жол-жобосун билдирбегендиги же бузгандыгы, эгерде мындай билдирүү федералдык мыйзамга ылайык талап кылынса	Кызматтагы адам	Жазапул 35 миңден 50 миң руб.	18.19-беренесинин 2-бөлүгү, РФнын Административдик укук бузуу кодексинин 18.1-беренесине эскертүү
	Юридикалык тарап	Жазапул 500 миңден 800 миң руб.	
	Жеке ишкер		

<i>Бузуулар</i>	<i>Жоопкерчиликке тартылган адам</i>	<i>Жоопкерчилик чаралары</i>	<i>Ченем</i>
Билим берүү уюму тарабынан Россиянын Федералдык Коопсуздук Кызматынын аймактык органына чет өлкөлүктүн билим берүү уюмунан уруксатсыз чыгып кеткендиги жөнүндө билдирүү жол-жобосу жөнүндө билдирбөө же бузуу, эгерде мындай билдирүү федералдык мыйзамга ылайык	Кызматтагы адам	Жазапул 35 миңден 50 миң руб.	18.19-беренесинин 3-бөлүгү, РФнын Административдик укук бузуу кодексинин 18.1-беренесине эскертүү
	Юридикалык тарап	Жазапул 500 миңден 800 миң руб.	
	Жеке ишкер		
Миграциялык каттоонун жүрүшүндө чет элдик жөнүндө атайылап жалган маалыматтарды же жалган документтерди берүү, эгерде бул аракеттерде кылмыш ишинин белгилери болбосо	Жаран	Жазапул 2 миңден 5 миң руб.	19.27-беренесинин 2-бөлүгү, РФнын Административдик укук бузуу кодексинин 2.4-беренесине эскертүү
	Кызматтагы адам	Жазапул 35 миңден 50 миң руб.	
	Жеке ишкер	Жазапул 350 миңден 800 миң руб.	
	Юридикалык тарап		

Россия Федерациясынын Ички иштер министрлигинин миграция маселелери боюнча Башкы башкармалыгы:

Сайт: гувм.мвд.рф
Телефон: +7 495 667-02-99

Мамлекеттик эмгек инспекциясы:

Сайт: rostrud.gov.ru/inspections/
Тел: 8 800 707 88 41

Федералдык салык кызматы

Сайт: nalog.ru
Телефон: 8 800 222 22 22

Москва билим берүү сапаты борбору:

Сайт: mcko.ru
Телефон: +7 495 952-09-05

Москва улуттар үйү:

Сайт: mdn.ru
Телефон: +7 495 625-90-18

Россиянын Ички иштер министрлигинин Жеке коопсуздугунун Башкы башкармалыгы:

Москва ш., Садовая Спасская көчөсү, 1/2
Телефон: +7 495 667-07-30

Россия Федерациясынын Башкы прокуратурасы:

Сайт: genproc.gov.ru
Москва ш., Большая Дмитровка көч., 15а
Тел.: +7 495 987-56-56

Федералдык Коопсуздук Кызматы:

Москва ш., Большая Лубянка көчөсү, 1-үй
Сайт: fsb.ru

Россия Федерациясынын Тергөө комитети:

Сайт: sledcom.ru
Москва ш., 1-я Фрунзенская көч., 3а
Ишеним телефон: 8 800 100 12 60
Кабыл алуу бөлүмүнүн телефону: 8 (495) 986-77-10

Эгерде Сизде жасалган же күтүлүп жаткан террордук актылар жөнүндө маалымат болсо, анда Россиянын ФСБсына телефон аркылуу байланышыңыз:

8 495 224 22 22
8 800 224 22 22

Москвадагы негизги темир жол бекеттеринин тизмеси

БЕЛОРУСЬ БЕКЕТИ

Дареги: Тверская застава аянты, 7
(метро «Белорусская»)
Сайт: belorussky.dzvr.ru
Телефон: 8 800 775 00 00, +7 499 623-85-57

КИЕВ БЕКЕТИ

Дареги: Киев бекети аянты, 1
(метро «Киевская»)
Сайт: kievsky.dzvr.ru
Телефондор: 8 800 775 00 00, +7 499 623-63-39,
+7 499 623-65-62, +7 499 623-62-06

ЛЕНИНГРАД БЕКЕТИ

Дареги: Комсомольская площадь, 3
(метро «Комсомольская»)
Сайт: leningradsky.dzvr.ru
Телефондор: 8 800 775 00 00, +7 495 262-91-43,
+7 495 262-91-43, +7 495 262-98-76

ЯРОСЛАВЛЬ БЕКЕТИ

Дареги: Комсомольская площадь, 5
(метро «Комсомольская»)
Сайт: yaroslavsky.dzvr.ru
Телефондор: 8 800 775 00 00, +7 495 921-59-14,
+7 495 266-05-23

ПАВЕЛЕЦКИЙ БЕКЕТИ

Дареги: Павелецкая площадь, 1а
(метро Павелецкая)
Сайт: paveletsky.dzvr.ru
Телефондор: 8 800 775 00 00, +7 499 235-12-14,
+7 499 235-91-05

КАЗАНЬ БЕКЕТИ

Дареги: Комсомольская площадь, 2
(метро «Комсомольская»)
Сайт: kazansky.dzvr.ru
Телефондор: 8 800 775 00 00, +7 499 266-31-81,
+7 499 266-23-00, +7 499 264-65-56

КУРСК БЕКЕТИ

Дареги: Земляной Вал кеч., 29 (метро «Курская»)
Сайт: kursky.dzvr.ru
Телефондор: 8 800 775 00 00, +7 499 266-54-70,
+7 499 266-52-43

**Россия темир жолунун
ишеним телефону:**

8 800 775 00 00

Шаардык поезддердин маршруттарын rzd.ru сайтынан табууга болот

Москва шаарындагы автобекеттердин жана автобекеттердин ишеним телефону:

+7 (499) 940-08-43

Москва аэропортторунун байланыштары

ВНУКОВО АЭРОПОРТУ

Телефон: +7 (495) 937-55-55
Дареги: Москва ш., 1-я Рейсовая көчөсү, 12
Сайт: vnukovo.ru

ДОМОДЕДОВО АЭРОПОРТУ

Телефон: +7 (495) 933-66-66
Дареги: Москва обл., г.о. Домодедово, а/п Домодедово
Сайт: dme.ru

ШЕРЕМЕТЬЕВО АЭРОПОРТУ

Телефондор: +7 (495) 578-65-65, +7 (925) 100-65-65
Адрес: Московская обл., г.о. Химки, а/п Шереметьево
Сайт: svo.aero

**Россия Федерациясындагы КМШ
республикаларынын Элчиликтеринин жана Консул-
дуктарынын тизмеси**

Азербайжан Республикасынын РФ Элчилиги:

Элчиликтин дареги: Москва ш., Леонтьевский пер., 16
Телефондор: +7 495 629-16-49, +7 495 629-43-32
E-mail: moscow@mission.mfa.gov.az,
embassy@azembassy.msk.ru, consulate@azembassy.msk.ru
Сайт: moscow.mfa.gov.az

Армения Республикасынын РФ Элчилиги:

Элчиликтин дареги: Москва ш., Армянский пер., 2
Телефондор: +7 495 624-12-69, +7 495 624-32-43
E-mail: incom@armem.ru
Сайт: russia.mfa.am/ru, armconsul.ru

Беларусь Республикасынын РФ Элчилиги:

Элчиликтин дареги: Москва ш., Маросейка көч., 17/6, 4-курулуш
Телефондор: +7 495 624-70-95, +7 495 777-66-44
E-mail: consular@embassybel.ru, mail@embassybel.ru
Сайт: embassybel.ru

Казакстан Республикасынын РФ Элчилиги:

Элчиликтин дареги: Москва ш., Чистопрудный бульвары, 3а
Телефондор: +7 495 627-18-09, +7 495 627-18-12,
+7 495 627-18-11, +7 495 627-17-06
E-mail: moscow@mfa.kz, consul@kazembassy.ru,
consul.moscow@mfa.kz
Сайт: kazembassy.ru

Кыргыз Республикасынын РФ Элчилиги:

Элчиликтин дареги: Москва ш., Большая Ордынка көч., 62,
2-курулуш
Телефондор: +7 499 237-48-82 , +7 495 237-46-01,
+7 499 238-33-04, + 7 (499) 230-11-17
E-mail: info@kyrgyzembassy.ru , kgembassy.ru@mfa.gov.kg
Сайт: mfa.gov.kg/ru/dm

Молдова Республикасынын РФ Элчилиги:

Элчиликтин дареги: Москва ш., Кузнецкий Мост, 18
Телефондор: +7 495 790-75-46, +7 495 624-53-53
E-mail: moscova@mfa.gov.md , consul.moscova@mfa.md
Сайт: rusia.mfa.md

Тажикстан Республикасынын РФ Элчилиги:

Элчиликтин дареги: Москва ш., Гранатный пер., 13
Консулдуктун дареги: Москва ш., Скатертный переулок, 19
Телефондор: +7 495 690-38-46, +7 495 690-41-86,
+7 495 690-57-36, +7 495 690-02-70
E-mail: consulate@tajembassy.ru, tajembmoscow@mfa.tj
Сайт: tajembassy.ru

Түркмөнстандын РФ Элчилиги:

Элчиликтин дареги: Москва ш., Филипповский переулок, 22
Консулдуктун дареги: Москва ш., Малый Афанасьевский пер., 14/34, кур.1
Телефондор: +7 495 690-32-02, +7 495 690-32-58,
+7 495 690-32-02, +7 495 690-32-58
E-mail: consul@turkmenembassy.ru ,
office@turkmenembassy.ru
Сайт: russia.tmembassy.gov.tm/ru/contacts

Өзбекстан Республикасынын РФ Элчилиги:

Элчиликтин дареги: Москва ш., Погорельский пер., 12-үй, 1-к
Консулдуктун дареги: Москва ш., 2-й Казачий переулок, 2
Телефондор: +7 499 230-00-76, +7 499 238-36-20
E-mail: uzkorus@mail.ru, info@uzembassy.ru
Сайт: uzembassy.ru

Украинанын РФ Элчилиги:

Элчиликтин дареги: Москва ш., Леонтьевский пер.,18
Телефондор: +7 495 629-97-42, +7 495 629-19-88,
+7 495 629-72-97, +7 495 629-35-42
E-mail: gc_ru@mfa.gov.ua, gc_ru@list.ru, emb_ru@mfa.gov.ua
Сайт: russia.mfa.gov.ua/ru

Шашылыш кызматтарынын телефондорунун тизмеси:

911 — туристтин өмүрүнө, ден-соолугуна же мүлкүнө коркунуч келтирген ар кандай кырдаал үчүн универсалдуу телефон

+7 (495) 937-99-11 — Москва куткаруу кызматы – өзгөчө кырдаалдар учурунда

Сиз каалаган уюлдук оператордун SIM-картасынан шашылыш жардам кызматтарына чала турган номерлерди унутпашыңыз керек:

101 — Өрт өчүрүү кызматы – өрттүн же күйүүнүн белгилери табылганда

102 — Милиция – укук бузуулар учурларында

103 — Тез жардам – шашылыш түрдө доктурга жардамга кайрылыңыз

104 — Газ кызматы – эгерде Сиз газ жытын сезип калсаңыз

109 — Маалымдама – маалымат алуу же тактоо үчүн

112 — Мобилдик телефондон куткаруу кызматтарын чакыруу (диспетчер орус жана англис тилдеринде сүйлөйт)

Кошумча маалымат үчүн

Кошумча маалымат үчүн

Кошумча маалымат үчүн

www.росмигрант.рф
www.rosmigrant.ru
Ыкчам байланыш телефону
8 800 550 32 03



8 926 121 39 56

Росмигранттан WhatsApp чатына өтүү:



*Ислам маданият, илим жана билим берүүнү колдоо
Фонду тарабынан колдоого алынган*